

алтайдук (тагыр)

# Куурмак даң.

Ложная вѣра

БУРХАНИЗМЪ.



977/163

ТОМСКЪ

Типографія Пріюта и Дома Трудолюбія.

1910.

## КУУРМАК ЯН \*).

1. Алтай јеринде күн не түнерди?  
Албаты юны неге түймешти?
2. Калак! калак! кайдар эмди?  
Каніип муны айдар эмди?!
3. Аяс күнүбис түнере берди,  
Албаты юныбис кубула берди.
4. Калак! калак! кайран Алтай!  
Кайдаң таптың јеткер, каттай!
5. Ойгор, чебер, чек улустар  
Оптонып эмди неге түймешти?!
6. Калак! калак! эмди кайдар?  
Кайкап, муны не деп айдар?
7. Ўзери пойлоры өчөжб бердилер  
Ўзұлбес керекке кире бердилер.

**\*) Примѣчаніе.** Припѣвы Калакъ, калакъ" (т.е. стихи: 2, 4, 6, 10 и 25) можно пѣть поперемѣнно одинъ или два избранныхъ,—до 41 стиха, послѣ которого эти припѣвы нужно прекратить; впрочемъ, далѣе могутъ быть употреблены въ качествѣ припѣвовъ 58 и 59 стихи. Начиная съ 89 стиха, припѣвать стихи 112 и 113; послѣ же 120 стиха и до конца припѣвать стихи 121 и 122.

8. Калак! калак! кайдар буларды?  
Каніип јеткердеги аирап буларды?!
9. Озодон бери амыр улустар  
„Ойрот“ тежип түймеже бердилер.
10. Калак! калак! пу не табыш?  
Кайдан јетти јеткер-кабыш?!
11. Ол немегер чын тезегер,  
Оңдои, учурын айдыгар эмди!
12. Билеркеп мұны тапкан улустар  
Билдирие јартын айдыгар эмди!
13. Билдирбес немени кайдан билдигер?  
Көрүнбес немени кайдан көрдигер?
14. „Ойрот“ тегени кайдан чыкты?  
Ойлу улустар, айдыгар, тейдим.
15. Кайқап, булурдан сөс сурадым:  
Каручап чынын айданбайдылар.
16. Билбес ползогор, билердеги сурагар,  
Билип айтканын кичееп угугар.
17. Андый болзо айдаин слерге:  
Аңдышпай, ачынбай угуп алыгар.
18. Ойроттын учурын айдып береин,  
Ойгорып мұны угуп алыгар.
19. Уккыздый болзо, угугар, наајылар.  
Удра јаман айтпагар, наајылар.
20. Карузып айтканды угугар, наајылар.  
Каручап јаман айтпагар, наајылар.
21. Чачылган тоозынды јуарзаар ба?  
Чириген сөбкти тиргизерзеер бе?

22. Жымжак тобракты тындаирзаар ба?  
Жыгылган Ойротты тургузарзаар ба?
23. Чөрчөк — Ойрот келер бидир?  
Чөкбөгөн калық пүдер бидир?
24. „Ойрот“ теген сөс таптылар,  
Оңтоир кійнин билбейдилер.
25. “Ойрот“ тежип ойножодылар.  
Оилар баштарына ачынбайдылар.
26. Калак! калак! кайран элимди  
Каніип мұнағ аралаин әмди?!
27. От-пыла ойноп, онтоц каларлар,  
Ойротқо иженип, оролып каларлар.
28. Іок немени саккыждылар,  
Жобогынча бойлоры педрежедилер.
29. Бускалаң әдип, жаң таптылар,  
„Бурхан“ теген қудай таптылар,
30. Бузук-бурхан улус пускан,  
Бузуп, булғаш, уур паскан.
31. Алба-была жаң таптылар,  
Ачу кінин билбейдилер..
32. Жаңының учурын айтпайдылар,  
Жакшызыя јаманын билбейдилер.
33. Қудайдың адын кубултып адады,  
Кааның адын каршу адады....
34. Кара санап, калық пулгады,  
Каршу јурттың қаанын адады....
35. Бажырkap, байрkap жаң таптылар,  
Бажынаң ажыра сөс айттылар....

36. Кудайдаң артық Кудай тапты ба?  
Каанаң артық Каан тапты ба?
37. Озодоң бери адаган Кудайн  
Оңой бурханга орножып салдылар.
38. Ар пүткенди јаяган Кудайн  
Албан бурханга орножып салдылар.
39. Амыр јаткан алтай улузы  
Аңдыжып, эмди көрүшпей паады.
40. Жарлыкчы немелер көптей бердилер,  
Жарабас немени таба бердилер.
41. Жаш балдарга баштададылар,  
Жаан тежип көкүдедилер.
42. Тенек палдарды угадылар,  
Тенип јүргенге пүдедилер.
43. Баткак палкашقا күр туралбас,  
Балдарга паштаткан јурт туралбас.
44. Жакши јаткан жаан улустар  
Жаман атка једе бердилер.
45. Жайыбис эмди жайырды тейдилер,  
Жакшины эмди таптык тейдилер.
46. Сураин булардан бир-ле сөс,  
Сүүк көрбөй, чынын айдыгар:
47. Арканый төнөжи кажайган бидир?  
Алтайдың жаңы агарган пиدير?
48. Калың кирлери јунулган пиدير?  
Кара жандары јаңыргай нидир?
49. Кара итти кажайтарзыңба?  
Кара жанды агартарзыңба?

50. Көмүрдег алтын пүдүрерзин-бей?  
Көрмөстин кылышын агартарзын-ба?
51. Же, карындаштар, мекелешшегер,  
Жеткерге удра мейндешишегер!
52. Жаңыгар, канійтсагарда, кара болор,  
Жаңысла Қудайді чыны болор.
53. Кара жаңды таштагар эмди,  
Каан Қудайга жандагар эмди.
54. Ағы-ла качан-даа Қудайді болор,  
Анаї-ла башказы төгүн болор.
55. Жаңыртар күчи Қудайді болор,  
Жарсыдар жыды көрмөстій болор.
56. Агартар алқыжы Қудайді болор.  
Аңтарар жеткери көрмөстій болор.
57. Кажайтар кежик Қудайдан болор,  
Каартар килинчек көрмөстөй болор,
58. Алтай жерин жајаган Қудаим,  
Алардын ижин көргүн, Қудаим!
59. Алтай улуска ачынгын, Қудаим,  
Аскан јолынаң айрыгын, Қудаим!
60. Пурханды кычырып бажырадылар,  
Пуудак кіинин билбейдилер.
61. Айлдын ортозына табыш полды,  
Амырдын ордына очош болды.
62. Меке-бile жаң таптылар,  
Меөзи чачылар жеткегер таптылар.

63. Аилдаш улустар аңдыжа бердилөр,  
Аргазы јокто айрылыжа бердилер.
64. Төгүни пулардың төгүле-берди,  
Төргө толо ійлиле берди.
65. Јаандар јакшыркап, јаң таптылар,  
Јаргаа-даа түжүп, јалқыбай калды-  
лар.
66. Байлар паштап, јаң таптылар,  
Байдып, карындан, јидирелир.
67. Түймеең-бile түрмee кирдилер,  
Түнерик түбүнәң арайдаң чыктылар.
68. Анда-да булар јалқыбайдылар,  
Ары-лаа төмөн јыладылар....
69. Алтайда озодоң карачкы болгон,  
Албаты јоны аалу болгон.
70. Јаңдаган јаңы кара болгон,  
Јаңырап аргазын таппас полгон.
71. Жимекчи камдарга пүткен полгон,  
Жидирип аларга жүдеген полгон.
72. Кара эрликтиң перүү тежип,  
Калың малын ўреткен полгон.
73. Көрмөс күлүктин сүмезин көрзөгөр,  
Көрбөгөн јеткерди тапканын көр-  
зөгөр.
74. Чаптык чалуун бортодип салала,  
Чагарга улусты јазанып салганын....
75. Очоштирип, јурты булгап салды,  
Олтире чагарга јазанып салды.

76. Бурхан полып, пускаладай этти,  
Бузуп, пулгап, жеткер тапты.
77. Амыр јонды айрып салды,  
Арга јолын пёктöп салды.
78. Чагыштырып, јурты булгап салды,  
Чагына жеттирип салды.
79. Жарлыкчы болуп, јанажып жүрет,  
Жарамас керекке паштап жүрет.
80. Кёсмөкчи эдип, кёстёрине көрунет,  
Кёөркій пойлорын мекелеп жүрет.
81. Тенек баштарына эбелип жүрет,  
Тескери буларды ўредип жүрет.
82. Тенектиң ижине темежип жүрет,  
Терең жеткерге паштап жүрет.
83. Албанчы кормостиң сүмези коркыш,  
Албаты јонды күбултканы коркыш.
84. Кара көрмөстөң біяя полбос,  
Кара мекедей арга полбос.
85. Байланып, оптонып, бажырадылар,  
Бажынаң ажыра сананадылар.
86. Албан-была тапкан јаңыгар  
Амыр пербес акту јонго.
87. Күjүр-бile кирген јаңга  
Күүни тійбес амыр јуртың.
88. Албан јаңнаң арга болбос,  
Албаты јонго тұза болбос.
89. Озодоң бері Алтай јеринде  
Ойгор јанды јарлаган эди.

90. Чын Кудайды јарлаган эди,  
Чындык біянын көргүскен эди.
91. Акту јаңды јарлаган эди,  
Ак јарыгына қычырган эди.
92. Іаачы Кудайды јарлаган эди.  
Јарық јаңына қычырган эди.
93. Іаан улустар јарлаган эди,  
Іакшаша пуларды паштаган эди.
94. Кудайдың сөзин айткан эди,  
Кубатылу учурын угускан эди.
95. Чындык јаңа пүтпей пулар,  
Чыдабас жеткерге жеде бердилер.
96. Учурлу јаңлы тообой пулар,  
Учы јок керекке жеде бердилер.
97. Эмдик мал-чылаш ўркүрбейдилер,  
Эзенип сөсти укпайдылар.
98. Јарық јаңнаң јалтанадылар,  
Јарғы јолынаң чыкпайдылар.
99. „Абыстар“ тежип јалтанадылар,  
Ак санаалуга пүтпейдилер.
100. Акту јаңды тообой булар,  
Албан керекке кире-бердилер.
101. Айткан јөпкө кирбейдилер,  
Аргазын пойлоры таппайдылар.
102. Эмди слерге айдып јадым:  
Эптең муны угуп алғар!
103. Ачынып слерге айдып јадым.  
Арга јөбимди угузып јадым.

104. Килеген учун айдып јадым,  
Килинчек кемидип јөптөп јадым.
105. Јемелеп слерге айдып јадым,  
Jetkerdeň слерди айрып јадым.
106. Џаачы Қудайды санагар эмди,  
Jaňyna пагып келигер эмди.
107. Бузук јаңды таштагар, наајылар,  
Бурулып Қудайга келигер, наајы-  
лар,
108. Јаман атка калғынча, наајылар,  
Jastra јаңды таштагар, наајылар.
109. Јакшы атка калзагар, наајылар,  
Jaryk-jaap чыксагар, наајылар.
110. Ойрот тежип јүүлбей јадыгар,  
Ойто јаман санабай јадыгар!
111. Бурхан тежип, пузулбай јадыгар,  
Булганып, ойто очошой јадыгар.
112. Jetkerdeň буларды айрыгын, Қудаим,  
Jettiriip біяның, аргала, Қудаим!
113. Аалу улуска ачынгын, Қудаим,  
Ару элине кошқын, Қудаим!
114. Jarygын-была јалыгын, Қудаим!  
Jараткан элине кошқын, Қудаим!
115. Алтай јерине алкыш бергин,  
Албаты јонына амыр бергин!
116. Jaan јакшaa кежик пергин,  
Jаш ўренге сагыш бергин!

117. Албаты јонды пашкарғын, Кудаим,  
Акту ижине полуыштын, Кудаим!
118. Бузук бурхан пузулып қалзын,  
Бузулган улус јунажып алзын.
119. Ижемчилү јаткан амыр улустар  
Илгери јаңнаң јастықпас ползын.
120. Агару Кудайга бажырып јатсындар,  
Ак Каанды алкап јатсындар.
121. Јаячы Кудайга јалынып айттым:  
Јаманнаң Алгайды аргала, тедим.
122. Агару Кудайга мөргүп айттым:  
Албан очошти токтоткын, тедим.
123. Кудайдан суранып, паза-ла айттым:  
Куурмаң јанды таштагар, наајылар!
124. Оптонып, кубулып очошпей јадыгар,  
Ончовы пүдурген Кудайдан көркыгар.
125. Алтай јери алакту болзын,  
Албаты јоны амыр ползын!
126. Каан Кудайга алкыш јетсин,  
Каан јуртына амыр толзын!
127. Тарынбагар, карындаптар,  
Тарынбагар, наајылар!
128. Сөгип айтканым јок эди,  
Сүүп айтканым чын эди.
129. Айдып айтканым јок эди  
Ачынып айтканым чын эди.
130. Укаалу учурын пилип айттым,  
Учураган јеткердей айрып айттым.

131. Уккыдый болзо, угугар, наајылар,  
Удра айдышпай пүдүгер, наајылар-
132. Укаалу сёскö уккур полугар,  
Учурлу јана јуук полугар!

**Примѣчаніе:** Хорошо бы было, если-бы стихи давать заучивать поющимъ дѣтямъ школьникамъ наизусть и брать ихъ иногда съ собою на проповѣдь (чѣмъ-либо поощряя ихъ); здѣсь пѣть съ ними тѣ и другіе стихи и заставлять ихъ читать хорошо затверженныя ими статьи, напр. житія святыхъ. Это способно вызвать въ слушателяхъ (въ особенности въ дѣтяхъ) стремленіе къ грамотности. Въ настоящемъ году стихи были пѣты проповѣднической партіей изъ служащихъ Урсульскаго, Усть-Канскаго и Черно-Ануйскаго становъ во время бесѣды съ алтайцами, которые вездѣ со вниманіемъ и похвалою выслушивали оныя. Даже „ярлыкчылар“, на вопросъ: слердіи учурлу-ба бистіи учурлу-ба? Отвѣчали: „слердіи, учурлу“, — тѣмъ самымъ осуждая свои глупыя мудрованія,...



цагыръаи даттагъа сюодъ Биймий X. 181  
-саныръаи даттагъа йашкылъа арт Салын  
-даттагъа ортуону ызын басбэ укаяУ. 281  
-жагуон аччанын түрт

ын-жир солын ид ошодоX: синьтиманы  
акытда -жир ош атакиуда атасы, икито  
зилтүн, энэ -ээвд в этогъен газын-гош  
-ноод юмын-жир) алдаонодд ви ошодо, го  
-тод в эт эмии, эг атап, яада (жыл ВВД  
ошодох атасыр «жыл атасын» в икито эг  
-житкүй, сан, жылтүн, ими, кынажыратас  
-тын

кынажыратас жатын кыножито  
-тын

жирдукэ же бойтса мөсөр  
-чыкрай А-ошодоF в откынай-лэ? откынай-лэ?  
-жирдукэ же мөсөрдүн кынажыратас  
-жирдукэ же А-ошодоF в откынай-лэ?  
-жирдукэ же А-ошодоF в откынай-лэ?  
-жирдукэ же А-ошодоF в откынай-лэ?

2296

**Цъна 2 коп.**

92.